

Чектен чыккан жүрүм-турумду аныктоонун методикасы

Тесттерди өткөрүү

Балдардын чектен чыккан жүрүм-турумга жакындыгын аныктоо ыкмасы стандарттуу сурамжылоо тесттерден турат. Сурамжылоо тестти атайын психодиагностикалык шкалалардан турат, ал өспүрүмдөрдүн чектен чыккан жүрүм-турумга жакын экендигин көрсөтүү үчүн колдонулат. Бул ыкма – сыноого катышуучулардын социалдык каалоолорунун жоопторун эсепке алып түзөтүүгө багытталган. Сурамжылоонун шкалалары мазмундуу жана кызматчы болуп бөлүнөт.

Мазмундуу шкалалар девианттык жүрүм-турумдун бири-бири менен байланышкан түрлөрүн, мындайча айтканда, ошол жүрүм-турумдун артында турган социалдык жана инсандык чен-өлчөмүн аныктайт. **Кызматчы шкала** – сыноодон өтүүчү өзүн-өзү жактаган маалымат бергенге шыктуулугун ченеш үчүн, сурамжылоонун тууралыгын аныкташ үчүн, ошондой эле сыноодон өтүүчүнүн мазмундуу шкала боюнча жоопторунун натыйжасын толуктап берет.

Тестти өткөрүү боюнча эрежелер

Сиздин алдыңызда бир канча далилдөөлөр турат. Алар сиздин турмушуңузда мүнөзүңүздүн, адаттарыңыздын кээ бирлерине тиешеси бар. Биринчи далилди окуп, бул далилдин сизге карата тиешеси бар же жок экенин аныктаңыз.

- Эгер туура болсо, жооптордун баракчаларындагы номердин жанына далилдер туура келе турган квадраттын ичиндеги «ооба» деген сөздүн жанына белги коюңуз.
- Эгер туура эмес болсо, «жок» деген квадраттын ичине белги коюңуз.
- Эгер сиз жооп берүүдө кыйналып жатсаңыз, анда өзүңүздүн оюңузга көбүрөөк жакындаган вариантты тандоого аракет кылыңыз.

Анкета

- Кыз
- Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
3. Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторуңуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз? _____

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
2. Жок. Сунушум забылвивал, неиного давят

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Мал иель етатъ вначал и лечитъ нашия добротелественников.

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

Анкета

- Кыз
 Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
 2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
 3. Шылдыңдоо;
 4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
 5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
 6. Арак жана тамеки сунуштоо;
 7. Башка (жазыңыз) Балдарга тааныштык кылуу

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
 3. Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
 3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
 4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
 4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторунуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз?

Аларга жардам берүүгө, ата-эне-
лерге маанилүү болуу

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
2. Жок. Сунушум Менин алган билимим жетиштүү эмес, ошого жардам

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Мен маанилүү жана бекем, эркин жана
кызыктуу - менин өлкөмдөгү маанилүү болуу калат

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

Анкета

- Кыз
 Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
3. Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элеңиз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Урук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторунуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элеңиз? Же ишө кайрылсам да и чечимим бул!

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
2. Жок. Сунушум _____

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Хочу стать врачом, и учиться дальше!

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

Анкета

- Кыз
- Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
3. Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторуңуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз? _____

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
2. Жок. Сунушум _____

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

_____ *Я хочу жить в хорошей обстановке, стать независимой женщиной.* _____
_____ *А так же жить в хорошей обстановке и семье.* _____

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

- Кыз
- ✓ Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
- ✓ 4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
- ✓ 3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
- ✓ 3. Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

- ✓ 1. Досторума.
- ✓ 2. Мугалимдерге.
- ✓ 3. Туугандарыма.
- ✓ 4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
- ✓ 6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
- ✓ 3. Сексуалдык.
- ✓ 4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторуңуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз?

Ана менен сүйлөшүп, ата-энесине аяк
демек мени же мугалимине.

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

- ✓ 1. Ооба.
2. Жок. Сунушум _____

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Келечекте доктор болуп. Келечекте зомбулукка жок
болуп каларын.

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

Анкета

- Кыз
- Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) Түшүнбөйм.

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
3. Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторунуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз? _____

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
2. Жок. Сунушум _____

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Меня нет никаких проблем!!!

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

Анкета

- Кыз
 Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
 3. Шылдыңдоо;
 4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
 5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
 6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
 3. Жок.

4. Сиздин жашоонуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
 3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
 3. Туугандарыма.
 4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
 4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторунуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз?

Жаардам берет жана болушунча Ата-энеме көшкөбүшкөбүшүм

8. Сиздин алган билиминиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
2. Жок. Сунушум _____

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Жакшы окуп лектешти ийгиликтүү бүткөндө
макартамын бар.

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

- ф. Кыз
- о. Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
- ④. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

- ① Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп кордүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
- ③ Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
- ③ Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

- ① Досторума.
- ② Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
- ④ Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
- ④ Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторунуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз?

Директиден аялмекек сүйлөшүп аскап
жана же ата-энемеде айттык жана

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
- ② Жок. Сунушум табак били бөлүктөрүн кабыл алдым практика

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Инженер, архитектор, дизайнер

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдоо долбору.

Анкета

- Кыз
- Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
3. Жок.

4. Сиздин жашоонуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
3. Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
4. Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
4. Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторунуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз?

Ата-энеме барын ажарын айтып түшүндүрүп.
Зомбулук кылан кишинин айынан айтып менин жеке жашоомду жаздырыш керек.

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

1. Ооба.
2. Жок. Сунушум _____

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Келечегимде мамлекеттик окуп дыйканга ой-мажаратымга жеткенде
кишиге элестетем.

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

Анкета

- Кыз
 Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?

1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
3. Шылдыңдоо;
4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
6. Арак жана тамеки сунуштоо;
7. Башка (жазыңыз) _____

2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?

1. Жок.
2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
3. Кээде.

3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?

1. Ооба.
2. Кичине.
- Жок.

4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?

1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
2. Чөйрө.
- Тоскоолдуктар жок.

5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?

1. Досторума.
2. Мугалимдерге.
3. Туугандарыма.
- Ата-энеме.
5. Башка тааныштарга.
6. Укук коргоочуларга.
7. Эч кимге.

6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?

1. Күч колдонуу.
2. Психологиялык басым.
3. Сексуалдык.
- Эч кандай.

7. Эгерде Сизге досторуңуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз?

Билбей мага эч ким кайрылса
коргоон эмес.

8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?

- Ооба.
2. Жок. Сунушум _____

9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

_____ максим _____

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.

Анкета

- Кыз
 Эркек

1. Зомбулукту кандай түшүнөсүз?
 1. Коомчулуктун Сизге каршы кайдыгерчилиги;
 2. Сиздин негизги талаптарыңыздын аткарылбашы (кийим, тамак ж.б)
 3. Шылдыңдоо;
 4. Караңгы бөлмөдө камоо жана сабап жазаландыруу;
 5. Сөз менен кордоо, сөгүү;
 6. Арак жана тамеки сунуштоо;
 7. Башка (жазыңыз) _____
2. Ата-энеңиз же мектеп тарабынан ар кандай зомбулука кабылдыңыз беле?
 1. Жок.
 2. Ооба. Себебин жазыңыз _____
 3. Кээде.
3. Сиз ичкилик, тамеки же насвай колдонуп көрдүңүз беле?
 1. Ооба.
 2. Кичине.
 3. Жок.
4. Сиздин жашооңуздагы негизги тоскоолдуктар?
 1. Мени эч ким түшүнбөйт жана колдобойт.
 2. Чөйрө.
 3. Тоскоолдуктар жок.
5. Эгерде сизге каршы зомбулук болгондо кимге кайрылат элениз?
 1. Досторума.
 2. Мугалимдерге.
 3. Туугандарыма.
 4. Ата-энеме.
 5. Башка тааныштарга.
 6. Укук коргоочуларга.
 7. Эч кимге.
6. Сиз зомбулуктун кайсы түрүн башыңыздан өткөрдүңүз эле?
 1. Күч колдонуу.
 2. Психологиялык басым.
 3. Сексуалдык.
 4. Эч кандай.
7. Эгерде Сизге досторунуз же тааныштарыңыз зомбулуктун айынан кайрылса, эмне кылат элениз? Ата-энеме кайрылсам болмок.
8. Сиздин алган билимиңиз жетиштүүбү? Кандай сунуштарыңар бар?
 1. Ооба.
 2. Жок. Сунушум Күчтүү компьютер.
9. Сиз келечегинизди кандай элестетесиз?

Катышканыңыз үчүн чоң рахмат! Агалар кеңеши жана SOS Үй-бүлөнү бекемдөө долбору.